


БЕКИТЕМИН

Жаратылыш ресурстары Экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Жала-Абад регионалдык башкармалыгынын орун басары  Эрмеков Бактыбек Зудумбекович

« 10 » _____ 2024 ж.

Изилдөөнүн натыйжаларын ишке ашыруу актысы, илимий жана илимий-техникалык иштердин натыйжалары.

- 1. Ишке ашыруучу автору:** Жакыпбекова Атыргүл Талиповна
- 2. Изилдөө, илимий-техникалык иштердин аталышы, (же) илимий жана (же) илимий техникалык иштин натыйжалары:** “Сумсар-Шекафтар тоо-кен өнөр жай комплексинин калдыктарынын экологиялык абалын баалоо” деген темада 03.02.08- экология адистиги боюнча биология илимдеринин кандидаты илимий даражасын алуу үчүн алынган илимий натыйжаларды ишке ашыруу.
- 3. Кыскача аннотация:** Диссертациялык жумуш учурдун эң актуалдуу маселелеринин бири. Тоо-кен ишканаларынын курчап турган чөйрөгө тийгизген таасири, анын ичинде көп жыл мурун жабылган ишканалардын айланасында курч экологиялык факторлордун натыйжаларынан улам биологиялык ар түрдүүлүктүн табигый деңгээлинин төмөндөө тенденциясына дуушар болууда. Соңку мезгилде негизинен изилденип жаткан аймактарга мүнөздүү болгон, айлана-чөйрөнүн булганышынан, баалуу кендерди казуулардан келип чыккан тоо-кен калдыктарынын экологияга тийгизген таасиринин терс кесепеттери катары каралып, алар адамдын ден-соолугуна, топурак кыртышына, өсүмдүктөргө жана фаунага, ошондой эле материалдык баалуулуктарга реалдуу коркунуч жаратып келүүдө. Топурак кыртышынын физикалык жана механикалык бузулушу, жалпы экосистеманын анын ичинде жер үстүндөгү жана жер астындагы суулардын химиялык булганышы, жаратылыш системаларынын деградациясына жана изилденип жаткан аймакта ар кандай оорулардын пайда болушуна себепчи болууда.
- 4. Ишке ашыруу ффективдүүлүгү:** Экологиялык көйгөйлөрдү жоюу маселеси: Алынган натыйжалар айлана-чөйрөгө, топурак кыртышына, суу жана өсүмдүктөрдүн тамырына, биологиялык ар түрдүүлүккө терс


таасирин азайтуу мүмкүндүгүн берет жана экологиялык маселелердин жакшырышына алып келет.

5. Ишке кийирүү орду жана убактысы: 720900, Жалал-Абад шаар,көчөсү, Жаратылыш ресурстары Экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Жала-Абад регионалдык башкармалыгы.

Ишке кийирүүнүн формасы: Теманы изилдөөнүн натыйжасында аймактагы калдык сактагычтардан чыккан радиоактивдүүлүк фон жол берилген концентрациядан 9-10 эсе жогору экендиги боюнча заманбап лабораториялык анализдер жана статистикалык ишенимдүү маалыматтардан алынды. Бул маалыматтар боюнча калдык сактагычтарды рекультивациялоо, үстүнкү катмарына техникалык жумуш жасоодо колдонулат. Изилдөөнүн негизги жоболору жана натыйжалары эл аралык жана аймактык конференцияларда, баяндамалар жасалып талкууланды. Эл аралык илимий практикалык конференцияда Ош мамлекеттик университетинде, Ош технологиялык университетинде, Андижан университетинде, Кыргыз-Өзбек университетинде, Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмү ДЖаманбаев атындагы жаратылыш байлыктары институтунда, Жалал-Абад мамлекеттик университетинде ж.б. университеттерде апробацияланган. Диссертациянын материалдарынын негизинде ата-мекендик жана чет элдик басылмаларда 25 илимий макала жарык көргөн, алардын ичинен 4 макала КР УАКтын сунушталган журналдарга жарыяланган, 4 чет элдик басылмалардан жарык көргөн.


Кийирүүнү ишке ашырып жаткан уюмдун өкүлдөрү

Жаратылыш ресурстары Экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Жалал-Абад регионалдык башкармалыгынын Экологиялык мониторинг бөлүмүнүн жетектөөчү адиси



Жусупова Г.Д.

Жаратылыш ресурстары Экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Жалал-Абад регионалдык башкармалыгынын Экологиялык мониторинг бөлүмүнүн адиси



Нурбаев Н.К.